

## КЫРГЫЗ ТИЛИ

## 8-КЛАСС

## ВАРИАНТ № 4

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Аты-жөнү: \_\_\_\_\_

2020

### №1. Сүйлөмдү толуктаңыз.

\_\_\_ бала жаман сөздөн жазганат.

- А) акылсыз
- Б) адепсиз
- В) эстүү
- Г) аттуу

### №2. Берилген текст кайсы стилге мүнөздүү?

Кар сызыгынын деңгээли мөңгүлөр орун алган аймактын климаттык, ороклиматтык жана морфологиялык шарттарына жараша ар кандай бийиктикте жайгашат.

- А) көркөм стиль
- Б) официалдуу иш кагаздар стили
- В) публицистикалык стиль
- Г) илимий стиль

### №3. Тен байланыштагы татаал сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Жоргону жетелеп, коктуга түштүм.
- Б) Чакага суу алсам, балык кошо түшүп калыптыр.
- В) Талааларда таңды кеч торгойлор сайрап, безенип кирет.
- Г) Чоң жолдон машинадан түштүм, үйгө жеткенче сүйүнүп бардым.

### №4. Башкаруу байланышына мисалды белгилеңиз.

- А) көрктүү түс
- Б) ийгиликтүү иш
- В) кыргыз айылдарында
- Г) Алайга баруу

### №5. Ыкташуу байланышына мисалды белгилеңиз.

- А) көпөлөктү кармоо
- Б) күлкүчү кыз
- В) сөздүн баркы
- Г) дүкөндөн келүү

### №6. Таандык байланышына мисалды белгилеңиз.

- А) мүйүздүү козу
- Б) баалуу эмгек
- В) тааныштардын машинасы
- Г) төрт адам

### №7. Татаал сүйлөмдүн курамында канча жөнөкөй сүйлөм бар?

Бейше Москвадагы институтту бүтүп келген соң үй-бүлөлүк шартка карап алгач Нарын шаарындан спорт мектебинде машыктыргыч кесипте иштеди.

- А) 1
- Б) 2
- В) 3
- Г) 4

### №8. Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Нуркыз дизайн өнөрүн жакшы өздөштүрдү.
- Б) Бишкек шаарына архитекторлорду чакырды.
- В) Ал искусствонун көп түрлөрүн өздөштүргөн.
- Г) Көпчүлүк эл өз тарыхын унутпайт.

### №9. Жалан сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Ырчылар ансамбль уюштурушту.
- Б) Чет элдер менен байланыш түзүлдү.
- В) Боордош элдер сүйлөдү.
- Г) Майрамдар өткөрүлдү.

### №10. Белгилүү жактуу сүйлөмгө мисалды белгилеңиз.

- А) Бак-дарактарды отургузушту.
- Б) Кыргызстан . Өлкөбүз кен байлыктарга бай.
- В) Жакшы ойлорду айткын.
- Г) Ойлогон ишине тез эле жетет.

**№11. Белгисиз жактуу сүйлөмгө мисалды белгилеңиз.**

- А) Элибиздин меймандостугун билдим.
- Б) Эрте туруп, аттарды сугарып келдим.
- В) Уулу адам болуу – аста-аста.
- Г) Сүрөттү чебер сүрөтчүлөрдөй тартты.

**№12. Асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы аныктоочко мисал боло алат?**

- А) Сахнага чыкканда күйүп-жанып турат.
- Б) Көлдө көп жатып, аябай күйүп калды.
- В) Күйгөн от жылуулук берип турду.
- Г) Отгон күйгөнүн айтып жатты.

**№13. Асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы толуктоочко мисал боло алат?**

- А) Көп сүйлөгөндүн баары билимдүү эмес.
- Б) Билимдүүгө кайда болсо да, иш табылат
- В) Билимдүү миңди жыгат.
- Г) Адатынча билимдүүсүнүп мактанат.

**№14. Сын-сыпат бышыктоочко мисалды белгилеңиз.**

- А) Адептүү адам болуп өстү
- Б) Лекция жазганы китепканага бардык.
- В) Быйыл мол түшүм алдык.
- Г) Чет элдик адам кыргызча так сүйлөдү.

**№15. Максат бышыктоочко мисалды белгилеңиз.**

- А) Маданий иш-чаралар көп жүргүлдү.
- Б) Көчөгө газета сатып алганы чыктым
- В) Тентектиктен эки жолу уят болдум.
- Г) Жайды-жайлай жер менен иштедим.

**№16. Мезгил бышыктоочко мисалды белгилеңиз.**

- А) Июнь айында экзамен болот.
- Б) Токойго отун үчүн бардым.
- В) Айласыздан унчукпай калды
- Г) Тилеген билимине ээ болду.

**№17. Белгиленген сөздөрдүн кайсылары сүйлөмдө бирдей кызмат аткарышат?**

- I. Жылуулук үйлөргө берилди.
- II. Кызыктуу китептер сатылды.
- III. Билимдин ачкычы – окууда.
- IV. Булак акса – көл ток.

- А) I, II гана
- Б) II, IV гана

- В) III, IV гана
- Г) II, III гана

**№18. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү белгилеңиз.**

- А) Жакшы адам тырышчаак, жаман адам урушчаак.
- Б) Жамандын өзү – коркок, сөзү – чоркок.
- В) Баарын сыйласаң, бардыгынан урмат, сый көрөсүң.
- Г) Уулум, ар кимдин, ар биринин мүнөзүнө жараша мамиле кыл.

**№19. Сөз жасоонун синтаксистик жолуна сөздү белгилеңиз.**

- А) толгон ай, жылдыздуу асман
- Б) жоголгон саат, таттуу тамак
- В) бай өлкө, чоң мамлекет
- Г) Ысык-Көл, эже-синди

**№20. Жалаң сүйлөмдү белгилеңиз.**

- А) Карыя сүйлөдү.
- Б) Айды булут каптады.
- В) Курч маселелер айтылды.
- Г) Үйдү кыйратуу оңой, тургузуш кыйын.

**Тесттин жыйынтыгын баалоо:**

- Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат. Тестке жалпы максималдуу 20 балл берилет.
- Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо шкаласына которуу:

| Балл  | Баа |
|-------|-----|
| 1-6   | "2" |
| 7-10  | "3" |
| 11-14 | "4" |
| 15-20 | "5" |